

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 31-августуна (кириштүү) карата**

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 августа 2024 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң.сом) 2024-ж. 31-августу 31 августа 2024 г.	2023-ж. 31-августу 31 августа 2023 г.	(тыс.сом) 2023-ж. 31-декабры 31 декабря 2023 г.	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Акча каражаттары	1 906 633	1 865 571	1 901 363	Денежные средства
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	965 823	728 466	1 364 935	Денежные средства на счетах в НБКР
Улуттук банктагы депозиттер	2 222 308	843 655	743 675	Депозиты в НБКР
Банктардагы каражаттар	3 505 043	2 047 865	2 328 214	Средства в банках
Кардарларга берилген кредиттер	9 380 616	9 326 011	9 688 450	Ссуды, предоставленные клиентам
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(698 215)	(803 343)	(799 013)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Кардарларга берилген таза кредиттер	8 682 400	8 522 668	8 889 436	Чистые ссуды, предоставленные клиентам
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	985 213	1 369 694	1 128 722	Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 050 120	1 062 071	1 031 931	Основные средства и нематериальные активы
Репо келишимдери	127 828	-	-	Соглашения по РЕПО сделке
Башка банк мүлкү, таза	50 760	100 331	82 029	Прочая собственность банка, нетто
Башка активдер	633 551	527 209	590 942	Прочие активы
Активдер, БАРДЫГЫ	20 129 680	17 067 531	18 061 247	ИТОГО активы
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Банктардын каражаттары	2 188 907	2 683 282	2 700 591	Средства банков
Кардарлардын эсептери	12 865 770	8 614 303	10 285 113	Счета клиентов
Башка карыздык каражаттар	537 448	1 088 361	603 006	Прочие заемные средства
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	12	229	-	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	84 558	96 122	83 082	Отложенные налоговые обязательства
Башка милдеттенмелер	477 677	817 343	541 896	Прочие обязательства
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	16 154 371	13 299 640	14 213 688	ИТОГО обязательства
КАПИТАЛ				КАПИТАЛ
Уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008	Уставный капитал
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 782	1 429	1 429	Резервы для будущих потребностей банка
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	196 243	200 520	199 113	Резервы по переоценке основных средств
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 577 274	2 365 933	2 447 009	Нераспределенная прибыль
БАРДЫГЫ: капитал	3 975 307	3 767 890	3 847 559	ИТОГО: капитал
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	20 129 680	17 067 531	18 061 247	ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв (1 103 741) (1 259 549) (1 197 066)

Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар (63 091) (84 597) 76 543

Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда 2 134 542 1 894 994 2 020 909

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка

Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Заместитель Главного бухгалтера
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтеринин орус басары

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 31-августуна (кириштүү) карата**

Пайыздык кирешелер	1 095 604	992 156
Пайыздык чыгашалар	(478 235)	(419 188)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГОТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	617 369	572 968
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	54 716	104 440
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	672 085	677 409
Комиссиялык кирешелер	270 272	260 064
Комиссиялык чыгашалар	(296 857)	(237 440)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	226 211	263 336
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	(5 833)	4 196
Башка кирешелер	25 364	21 525
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	219 157	311 681
Операциялык чыгашалар	(747 019)	(680 471)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	144 223	308 619
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(16 612)	(43 075)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГОТУУ	127 611	265 544
Бир акцияга пайда	53	111

Маалымат үчүн:
КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтеринин орус басары

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 августа 2024 года (включительно)**

Процентные доходы	992 156
Процентные расходы	(419 188)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	572 968
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам	104 440
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД	677 409
Комиссионные доходы	260 064
Комиссионные расходы	(237 440)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	263 336
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 196
Прочие доходы	21 525
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	311 681
Операционные расходы	(680 471)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	308 619
Расходы по налогу на прибыль	(43 075)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	265 544
Прибыль на одну акцию	111

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Заместитель Главного бухгалтера
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"



37

Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2024-жылдын 31-августуна (кириштүү) карата

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 августа 2024 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	13,9%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	7,3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	8,8%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	18,8%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	19,0%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	19,0%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	13,6%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	101,4%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	21,0%	не менее 20%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтеринин орус басары

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"



Handwritten signature or mark.